

Бекитеми
№87 жалпы орто билим берүү
мектебинин
директиру *Магалим Ж.М.*

Окуу дептерлерин жүргүзүү жана аларды текшерүү жөнүндө жобо

I. Жалпы жоболор

1. Бул жобо жалпы билим берүү жайлары жөнүндөгү типтүү жоболордун, башталгыч мектептердин программаларынын негизинде иштелип чыккан. Жобо окуучулардын дептерлерин тариздөөдөгү ар түрдүүлүктөрдү жокко чыгаруу жана кичи мектеп курагындағыларга болгон талаптардын системин жөнгө салуу, жазуу иштерин тариздөө маданиятына үйрөтүү жана дептерлерди жүргүзүүгө тиешелүү мектепте орус тили жана математика боюнча дептерлерди текшерүү тартибин аныктайт, себеби башталгыч мектепте дептерлерди текшерүү:

- 1.1. окуучуларды ички маданиятка үйрөтүүнүн бир бөлүгү болуп саналат.
- 1.2. алардын иштерин текшерип жаткан адамга болгон окуучулардын сыйчылдыгын калыптандырат.

1.3. өзүн контролдоо жөндөмдүүлүгүн калыптандырат, себеби, иштерин көбүрөөк тыкан тариздөөнүн аркасы менен окуучуларда өз иштерин бат-баттан, көбүрөөк күнт коюп жана кайталап текшерүүгө талап пайда болот.

1.4. окуучулардын иштерин кылдаттык менен аткаруусун уюштурат.

2. Текшерүү иштери үчүн дептерлерде, текшерүү ишинин өзүнөн сырткары каталар үстүндө иштөөнүт аткаруу керек. Күн сайын каталар үстүндө иштөө толук бир система болуп саналат, анын жыйынтыгы күндөн-күнгө көзөмөлдөнүп турушу керек.

3. Мугалим окуучулардын жазуу (күндөлүк жана текшерүү) иштерин баалоодо милдеттүү түрдө КРнын «4 жылдык башталгыч мектептин биринчи классында окутууну уюштуруу жөнүндөгү» Методикалык каттарына таянат.

4. Баштылгыч мектепте окуучулардын дептерлерин күндө текшерип туруу шартка ылайык.

5. Каталар үстүндөгү иштөө күндөлүк дептерлерде да, текшерүү иштер үчүн дептерлерде да күн сайын жүргүзүлүп турат.

II. Окуу дептерлеринин саны жана аталышы

1.1. Бардык окуу иштерин, ошондой эле текшерүү иштерин аткаруу үчүн окуучулар дептерлердин төмөндөгүдөй санына ээ болушу керек:

1-таблица

предмет	1-класстар	2-4-класстар	эскертуү
Орус тили	I-III чейрек Жазуу 1, 2, 3, 4	2 жумушчу дептер	Жазуу дептеринен тышкary 1-

	IV чөйрөк 2 жумушчу дәптери	Текшерүү иштери учун 1 дәптер Көнти оствурүү учун 1 дәптер	Класстарга бир же эки жумушту дәптердин болуусуна уруксат берилет
Математика	I-III чөйрөк Жазуу 1, 2, 3, 4 IV чөйрөк 2 жумушчу дәптери	2 жумушчу дәптер Текшерүү иштери учун 1 дәптер	Жазуу дәптеринен тынвары I-класстарга бир же эки жумушту дәптердин болуусуна уруксат берилет

2-таблица

Предмет	Дәптерлердин саны	
	5-9-класстар	10-11-класстар
Орун тили	2 жумушчу дәптер, текшерүү иштери (диктант) учун 1 дәптер Көнти оствурүү учун 1 дәптер	1 жумушчу дәптер жана текшерүү иштер учун 1 дәптер
Азабият	1 жумушчу дәптер Көнти оствурүү учун 1 дәптер (8-9- класстарда)	1 жумушчу дәптер жана чыгармачылык иш учун 1 дәптер (дил баян)
Математика	2 жумушчу дәптер, текшерүү иштер учун 1 дәптер	
Алгебра	2 жумушчу дәптер, текшерүү иштер учун 1 дәптер	1 жумушчу дәптер, текшерүү иштер учун 1 дәптер
Геометрия	1 дәптер	1 дәптер
Англий тили	1 дәптер жана сөздүк	1 дәптер жана сөздүк
Физика, химия	1 жумушчу дәптер, текшерүү иштер учун 1 дәптер, лабораториялык жана практикалык иштер учун 1 дәптер	1 жумушчу дәптер, текшерүү иштер учун 1 дәптер, лабораториялык жана практикалык иштер учун 1 дәптер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТТКН, музыка, чийүү.	1 дәптердөн	1 дәптердөн

2. Дәптерлерди тариздеоого жана жүргүзүүгө коюлган талаптар

2.1. Окуучулар 12-18 барактан турган стандарттык дәптерлер менен колдонушат. Жалпы дәптерлер 7-9-класстарда көп көлөмдөгү иштерди аткарууну

талаап кылган окуу предметтери үчүн гана колдонулат. Орус тили жана алгебра боюнча жалпы дәптерлер 9-класстын тартышын колдонулат.

2.2. Предмет боюнча дәптердин авалы тыкан болушу керек. Анын кабыгында (биринчи барагы) томонкүдөй жазуу болушу керек.

№87 жалпы орто билим берүү мектебинин —классынын окуучусу

жазған дәптери

1,2-класстын окуучуларынын дәптерлерин мугалим толтуруп берет.

Текшерүү иштери, кепти оствурүү боюнча иштоо, лабораториялык жана практикалык иштер боюнча дәптерлерде тисшелүү жазуулар жазылат.

2.3. Окуучуларга дәптердин четиндеги чийинге жазууга уруксат берилбейт (чоң класстарда гана лекция жазуу учурunda белгилоөлөрдү жазса болот).

2.4. Таза жазуу боюнча көнүгүүлөрдү окуучулар жумушчу дәптерлеринде аткарышат. 1-2-класстарда тамгалардын үлгүсүн мугалим жазып берет, 3-4-класстарда ар бир баланын жеке озгөчөлүктөрүнө жараша тандалып жазылат. Иштин көлөмү: 1-класстын экинчи жарым жылдыгында 2 сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класста – 3 сап.

2.5. Орус тили боюнча дата жумушчу саптын ортосунда жазылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилинде дата мугалим тарабынан жазылып берилет. Сабаттуулукка үйрөнүү мезгилинде жана төртүнчү класстын аягына чейин күн сан түрүндө жана айдын толук аты жазылат.

Мисалы: *Аяк оонанын жылдырма бири*

1-6-класстарда математика боюнча дәптерлерде ишти аткаруу датасы сапка араб цифрасы жана айдын атальшы, 5-9-класстарда орус тили боюнча дәптерлерде – жазуу түрүндө, бөлөк предметтер боюнча дәптерлерде сан менен жазылат.

2.6. Четки чийиндин өлчөмүн мугалим окуу предмети боюнча жазуу иштеринин өзгөчөлүгүнө жараша чечет.

2.7. Ар бир сабакта дәптерге тема, ал эми орус тили, математика, алгебра жана геометрия боюнча сабактарда – аткарылып жаткан иштин түрү (класстык иш, үй тапшырма, өз алдынча иш, диктант, жат жазуу, дил баян ж.б.) жазылат.

2.8. Дәптерлерге көнүгүү аткарууда окуучулар борборуна көнүгүүнүн, маселенин, суроонун номерин жазуусу керек.

2.9. Дәптерлерде чакмакты жана сыйыкты калтырып жазуунун тартиби төмөндөгүдөй:

- математика (алгебра, геометрия) боюнча – эң үстүңкү чакмактан баштап жазылат, ар түрдүү тапшырмалар ортосунда 2 чакмак, үй тапшырма менен класстык иштин ортосунда – 4 чакмак, дата менен иштин атальшынын ортосунда – 1 чакмак калтырылат;

- туюнта, тендеме, барабарсыздык ж.б. тилкелеринин ортосунда 3 чакмак оңго жылып, төртүнчүгө жазылат;

- орус тили боюнча – бир иштин ичинде сыйык калтырылбайт, үй тапшырма менен класстык иштин ортосунда – 2 сыйык калтырылат;

- Математикалык түснімаларды жазууда барлық символдор (белгилер, цифралар) каллиграфия эрежелерин әске алғы жазылат, т.а. графиканы жана жазылыш жаткан символдун санына тиешелүү чакмакты сактоо менин. Өзгөчө көп орундуу сандар менин иштөөдо (кошум, кемитүү, кобойтүү, болүү) сактоо талап кылышат;

- Ар бир жаңы иштін тексті деңтердин дата жана иштін аталышы жазылған бетиңдеги «кызыл сыйыктан» баштап жазылат.

Кызыл сыйыкты тариздоо оңго 2 сүмден кем эмес жылуу керек. Кызыл сыйыкты тариздоо биринчи класста (III чейрек) текстти тариздеп баштагаидан тарта сакталышы керек.

2.10. Кыргыз тили жана математика боюнча жыйынтыктоочу текшерүү иштер атайдын ага арналган деңтерлерде аткарылат, ошондуктан «текшерүү иш» сөзү жазылбайт: кыргыз тили боюнча деңтерлерде иштін түрү гана (мисалы: жат жатуу) жазылат. Бул жалпы деңтерлерде аткарылган кыска убакыттуу иштерди белгилөөтө да тиешелүү. Ишти аткаруунун варианты кийинки жумушчу саптын борборунда жазылат.

3. Жылына аткарылган текшерүү иштеринин санынын класс боюнча берилиши

3.1. Класстык айырмачылыгына жараза бир жыл ичинде окуучулар тарабынан текшерүү иштердин төмөнкүдөй максималдуу саны аткарылат:

3-таблица

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кыргыз тили Жат жазуу	4	12	11	11	8	8	6	3	3	3	3
Баяндама			1	2	2	2	2	2	2	1	1
Дил баян					2	2	2	3	1	1	1
Адабият Класстык дил баян					4	3	2	2	2	2	1
Математика	4	12	12	14	16	14					
Алгебра							11	10	9	9	9
Геометрия							5	7	5	5	5
Физика							4	4	4	6	5
Химия							4	4	5	6	
Чет тили					4	4	4	4	4	4	4

3.2. Бир класска, же бир окуучуга бир күндө эки текшерүү иш жаздырууга болбайт.

4. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүүнү тартиби

4.1. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүү төмөнкүдөй тартипте болуусу зарыл:

4-таблица

Предметтер/ Класстар	1-5	6	7	8-9	10-11
Математика (алгебра, геометрия), орус тили	Ар бир сабактан кийин	1-жарым жылдыкта ар бир сабактан кийин, ал эми 2-жарым жылдыкта бардык үй тапшырмалар текшерилет	Жумасына 2 жолу	Жумасына 1 жолу	Жумасына 1 жолу
Чет тили	Ар бир сабактан кийин	Жумасына 2 жолу	Маанилүү класстык иштер жана үй тапшырмалар, бирок жумасына 1 ден кем эмес	2 жумада 1 жолу	Сөздүктүү – айна 1 жолу, дептерди - чейрек ичинде 1-2 жолу
Калган предметтер	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу

4.2. 1-7-класстарда орус тили жана математика боюнча текшерилип жаткан иштерде бардык кетирилген каталар төмөнкү эрежеге таянып текшерилет:

- орфографиялык ката, цифра, математикалык белги чийилип, үстүнө керектүү тамга, цифра, же белги жазылат;

- керексиз тыныш белги чийилип, керектүүсү кызыл түстөгү калем менен жазылат;

- 5-11-класстарда кыргыз тили боюнча дептерлерди текшерүүдө мугалим катаны кандайдыр бир белги менен (каталарды жана классификацияларды эсептөөдө ыңгайлуулук учун) белгилеп алат, баяндама жана дил баяндарды текшерүүдө, орфографиялык жана тыныш белгилердин катасынан сырткары фактылык, логикалык жана кептик каталар белгиленет;

4.3. 8-11-класстарда дептерлерди текшерүүдө мугалим кетирилген катанын санын эсептеп, четки чийинге жазып коюусу максатка ылайык;

Жат жазуу, баяндама, дил баяндарды текшерүүдөн кийин орфографиялык жана тыныши белгилердин катасынын саны кыйышык сыйзык менен белгиленет.

4.4. Текшерүү иштери (жат жазуулар) текшерилип, окуучуларга кийинки сабакка кайтарылыш берилет; дил баяндар-5-7-класстарда бир сабактан кийин, 8-11-класстарда-10 күнден кийин, баяндамалар-8-11-класстарда 7 күнден кийин кайтарылат.

Дептерлерди текшерүү жонундогу жоболор

1. Бул Жобо КРнын «Билим жонундогу» мыйзамынын, мектептин Уставынын негизинде иштелип чыккан.
2. Бул Жобо дептерлерди текшерүүнү уюштуруунун тартибин аныктайт жана окуучулардын оозеки жана жазуу сөзүнө болгон талаптардын бирдиктүүлүгүн камтыйт.
3. Берилген Жобо педагогикалык көнеш тарабынан каралып чыгып, мектептин мұдурү тарабынан бекитилет.

Дептерлерди текшерүү тартиби

Кыргыз тили жана адабияты

Мугалим окуучулардын жумушчу дептерлерин текшерүүдө тәмәнкү тартиplerди сактайт:

5-клас-бардык иштер;

6-8-клас-бардык окуучуларда жумасына бир жолу, алсыз окуучулардыкы-ар бир сабактан кийин;

9-клас-бардык окуучулардыкы эки жумада бир жолу.

Адабият боюнча:

- бардык класстарда ар кандай, бирок ар бир окуучунун дептери чейректе эки жолудан кем эмес текшерилет;

- текшерүү иштердин бардык түрлөрү бардык окуучуларда текшерилет;

Мугалим текшерүү иштерди текшерүүдө тәмәнкү мөөнөттү сактайт:

- 5-9-класстардын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет;

- 5-9-класстардын баяндамалары-иш аткарылгандан кийин бир жумадан кеч эмес убакытта.

Орус(англис, немис, кытай, жапон) тили:

Мугалим жумушчу дептерлерди текшерүүдө тәмәнкү мөөнөттү сактайт:

5-8-класстар-бардык иштер;

калгандарыныкы-маанилүү иштер гана.

Сөздүктөр:

4-8-клас-эки жумада бир жолу;

9-кл. – төрт жумада бир жолу.

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын көрсөтмөсү менен текшерүү иштерди текшерүү графиги толтурулат.

Текшерүү иштердин бардык түрлөрү окуучулардын бардыгында текшерилет.

Текшерүү иштерди текшерүүдө мугалим томонкү мөөнөттү сактайт: барлык класстардын окуучуларынын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет.

Текшерүү иштер текшерилгенден кийин каталар үстүндө иштөө аткарылат.

Окуучулардын текшерүү иштери бир жыл бою сакталат.

Окуучулардын оозеки жана жазуу сөзүнө болгон талаптардын бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу боюнча иштер

Окуучулардын кеп маданиятын өстүрүүнү бардык педагогикалык коллективдин максатка багытталган жана квалификациялык аракеттеринин негизинде ийгиликтүү ишке ашырууга болот.

Бул максатта төмөнкүлөр сунушталат:

1. Ар бир мугалимге сабакка даярданууда материалды баяндоонун жүрүшүн, бардык формулировкалардын тууралыгын жана тактыгын ойлонуштуруу; бардык жазууларды (класстык тактага, мектептик журналга, күндөлүктөргө жана окуучулардын дептерлерине ж.б.) түшүнүктүү кылыш жазуу;
Өзүнүн кебинде сүйлөмдөрдү жана кайрылууларды туура эмес түзүү катасын кетирбөө. Мугалимдин үлгүлүү кеби – окуучулардын кеп маданиятын өстүрүү боюнча бардык иштин негизи.
2. Баштапкы класстын мугалимдерине орус тилинин байлыгы тууралуу элестөөнү ар дайым калыптандырып туроо, көркөм сүйлөө нормаларын окутууну үзгүлтүксүз еткөрүү; жазуу иштерине: математика боюнча эсептерди чыгаруу, курчап турган чөйрөгө, жаратылышка байкоо жүргүзүү жазууларына көңүл буруу. Ишти пландоо учурунда байланыштыруучу кепти өстүрүү, окуу техникасын жана бардык сабактарда туура жана көркөм окууну өркүндөтүүнү алдын алуу. Башталгыч класстарда музика, сүрөт, дene тарбия сабактарын берген предметтик мугалимдер балдардын кеп маданиятын өстүрүүгө болгон талаптарды күчтүү.
3. Предметтик мугалимдерге окуучулардын анализдөө, салыштыруу, жооп берүүдө зарыл далилдерди келтирүү, жыйынтык чыгаруу, жалпылоо жөндөмдөрүн калыптандырууга көңүл бөлүү;
Мугалимдин сөзүн жана окуу текстин окуучулар толук кандуу кабылдоосуна багытталган атايын ишти сабактарда жүргүзүп туроо. Себеби алар окуу маалыматынын негизги булагы гана эмес, туура таризделген кептин үлгүсү да болуп саналат.
Бул иштин жүрүшүндө теманы, мугалимдин билдириүүсүнүн негизги оюн формулировкалоо, план түзүү, план боюнча айтып берүү ж.б. сыйктуу тапшырмаларды сунуштоо максатка ылайык.
Оозеки кеп маданиятын калыптандыруунун бир жолу, эмоционалдык жана логикалык ойлонуу каражаты катары үн чыгарып көркөм окууну кецири колдонуу;

Окуучуларды китең менен иштөөгө, китең менен от алдынча иштөө жыйынтыктарын туура тарығдоого, адабияттардын тизмесин түзүүгө ж.б. үйрөтүү;

Окуучулардын сөз куржунун байытуу, окулун жаткан предметтин терминологиясы менен таанышуу боюнча иштерди жүргүүп турлуу. Айтып берүү учурunda мындай сөздөрдү корком айттуу, тектада жана дөптерде жазуу, алардын маанисini туура түшүнгөндүгүн дайыма текшерип турлуу жана сүйлеодо туура колдонуу;

Берилген окуу предметине тиешелүү болуп, жазууда жана айтууда кыйындык жараткан сөздөр үчүн таблицаларды колдонуу. Мындай таблицалардын мазмунун зарылдыкка жараشا жаңыртып турлуу;

Дөптерди тыкан жүргүзүүлоруно, андагы жазуулардын туура таризделинине көз салуу. Орфографиялык жана пунктуациялык каталарды көз жаздымда калтырбоо.

4. Мектептин бардык кызматкерлерি:

окуучулардын оозеки кеп маданиятын өстүрүүгө аракеттенет; каталарды тилдин нормасына ылайык ондойт; жаргондук, адепсиз, ошондой эле диалекттик сөздөрдү сабакта да, сабактан сырткары да колдонуу менен күрөштөт.

Окуучулардын кеп маданиятын өркүндөтүү үчүн класстан тышкаркы иштердин бардык түрлөрүн (олимпиадалар, конкурстар, ийримдер, кызыгууларга жараша сабактар, тандоо боюнча курстар, диспуттар, ж.б.) кенири колдонуулары керек. Мектеп документтерин сабаттуу жүргүзүү зарыл.

5. Мектептин администрациясы:

Мектепте бирдиктүү кеп режимин ишке ашыруу боюнча ишти бағыттоо, алып баруу жана контролдоосу; педагогикалык кеңештин ишине, мектеп ичиндеги текшерүү системасына окуучулардын оозеки жана жазма кебине болгон бирдиктүү талаптар тууралуу суроолорду кошуусу максатка ылайык; башталгыч класстын мугалимдери, предметтик мугалимдердин тажрыйба алмашуусун уюштуруу; окуучулардын кеп маданиятын өстүрүү маселелерине арналган методикалык бирикмелердин биргелешип жолугушууларын өткөрүүсү керек. Жалпы мектептик иш-чараларды жана класс жетекчинин ишин пландоодо окуучулардын кебине болгон бирдиктүү талаптарды аткаруу боюнча ата-энелер менен аңгемелешүүнү эске алуу зарыл.

Кеп маданиятын жана окутуунун жалпы маданиятын өстүрүү боюнча иштин ийгилиги мектептин педагогикалык жамаатынын уюшуп иштөөсүнөн көз каранды.

Окуучулардын дөптерлериниң жүргүзүү жана текшерүү жөнүндө жобо

Жалпы жоболор:

Бул жобо предметтик мугалимдердин кызматтык инструкцияларына таянат.

Дентер – окуучунун билим алуусундагы негизги атрибут. Окуу планынын ар бир предметті боюнча окуучунун дентери болот.

1. Окуучулардың дентерлердің жүргүүчү тартиби

Окуучулардың дентерлериндеги бардык жишуудар томонкү таланттарды сактоо менен жүргүүлүшү керек!

- 1.1. Тыкан, түшүнүктүү көз жазмы менен жазуу.
- 1.2. Дентердин кабыгындагы жишууну бир текстүү аткаруу керек: дентер эмис үчүн ариалтандагы (орус тили боюнча иштер үчүн, кепти осталуү бойонча иштер үчүн, физика боюнча лабораториялык иштер үчүн ж.б.у.е.), класстын, мектептин номерин жана атальшын, мектептин жайгашкан ордун, окуучунун аты-жонун корсөтүү керек.
- 1.3. Сарткы тарабынан четвирттөр сакталыт.
- 1.4. Ишти аткаруу датасы чет айнанга цифра түрүндө корсөтүлөт (мисалы, 10.09.21). Орус тили жана чет тили боюнча дентерлерде күн жана ай сөз менен атточ жоңдомосуңдо жазылган (Мисалы: *Десятое сентября*).
- 1.5. Озунчо санка сабактын темасы, ошондой эле жазуу иштеринин (баяндама, дил баян, практикалык ж.б. иштердин) темасы жазылат.
- 1.6. Конуттүүнү жана маселенин номер менен белгилүү керек (орус тилинен 4-көн., математикадан – сан менен) же аткарылуучу иштин түрүн корсөтүү керек (план, конспект, суроолорго жооп ж.б.), тапшырма кайда аткарыла турғандыгы жоңуңдо бишдирүү зарыл (класстан же үйдөн).
- 1.7. Кызыл сыйыкты сактоо керек.
- 1.8. Ар бир жаңы иштин текстин кызыл сыйыкstan баштоо керек. Дата менен башказуунун, башказуу менен иштин түрүнүн атальшынын, ошондой эле орус тили үчүн жазылган дентердеги башказуу менен тексттин ортосунда санттар калтырылбашы керек.
Жазма ишинин аягында, орус тили дентерлеринде 2 сыйык, математика дентерлеринде 4 чакмак калтыруу керек.
- 1.9. Чийүүлорду, сүрөтторду, шарттуу белгилерди калем же калем сап менен, айрым учурда сыйыгыч же циркуль менен ото так сыйзуу керек.
- 1.10. Каталарды томондогүдөй кылыш ондош керек: туура эмес жазылган тамгани же тыныш белгини қыйышык сыйык менен; соз, создун болугү, сүйлом болсо – ичке горизонталдык сыйык менен чийүү керек, сыйылган тамга, соз, сүйломдун үстүнө туурасын жазуу зарыл, катаны кашаага албаш керек.

2. Мугалим тарабынан жазуу иштерин текшерүүнүн тартиби

- 2.1. Класстык иштер жана үй тапшырмалар аткарылыш жүргөн дентерлерди (орус тили жана математика боюнча) томондогүдөй текшерүү сунушталат:
8-9-класстарда мугалимдин каросуна ылайык, бирок жумасына экиден кем эмес;

10-11-класстарда – начар окугаш окуучулардынын ар бир сабак сайын, калтайдарыныны тандоо менен текшерес болот, бирок бир айда мугалим, ар бир окуучунун дәптерин экиден жолу текшерин чыккандаи болуш керек.

Чет тилдер боюнча 7-11-класстарда – начар окугаш окуучулардынын ар бир сабак сайын, калтайдарыныны тандоо менен текшерес болот, бирок мындай эсептөө менен мугалим 2 жумада 6-8-класстын окуучуларынын бардыгынын дәптерлерин текшерин жетишүүсү керек (чайректе 4 жолу), 9-11-класстардын дәптерлери, сездүктөрү айна бир жолу текшерилүүсү керек.

Адабият боюнча 5-9-класстарда – айна айна экиден кем эмес; 10-11-класстарда – айна бирден кем эмес.

Тарых, адам жана коом, география, биология, физика, химия, эмгек, информатика, дene тарбия жана ТТКН боюнча – тандоо түрүнде болот, бирок бардык предметтер боюнча дәптерлер бир окуу чайрегинде 4 жолудан кем эмес текшерилүүсү шарт.

2.2. Орус тили жана адабияты боюнча дил баян, баяндамалар, ошондой эле предметтер боюнча алынган контролдук иштердин бардык түрү – бардык окуучуларда текшерилет.

2.3. Мугалим тарабынан контролдук иштерди (контролдук диктаннтар жана иштер) текшерүү төмөнкү мөөнөттөрдө аткарылат:

Башталгыч класстардагы дилбаян жана баяндамалар 2 күндүн ичинде, 5-9-класстарга – 3 күндүн ичинде, 10-11-класстардын дил баяндары 5 күндүн ичинде текшерилип, кайра окуучуларга кайтарылып берилиши керек.

Математика боюнча 10-11-класстардагы, физика, химия, чет тили боюнча 5-11-класстардагы контролдук иштер, кийинки сабакка чейин текшерилет.

2.4. Текшерилип жаткан иштерде мугалим каталарды табат жана аларды ондойт.

1-4-класстардагы окуучулардын орус тили жана адабияты боюнча дәптерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдө мугалим орфографиялык каталарды, сандарды, математикалык белгини чийип, анын үстүнө тиешелүү туура тамганы же туура математикалык амалды көрсөтүп коёт. Пунктуациялык каталар учурунда керексизи чийип салынып, же тиешелүү белгини ондоп жазып коёт. Мугалим кызыл сыйыктын оң жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен көрсөтүшү керек (I – орфографиялык ката, V – пунктуациялык ката);

5-11-класстарда дилбаян жана баяндамаларды текшерүүдө – орфографиялык жана пунктуациялык гана каталар эмес, фактылык, логикалык, кептик жана грамматикалык каталар дагы белгиленет. Мугалим кызыл сыйыктын оң жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен көрсөтүп коёт (Ф – фактылык ката, Л – логикалык ката, К – кептик ката, Г – грамматикалык ката);

Орус тили жана математика боюнча 5-11-класстардагы окуучулардын дәптерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдө мугалим кетирилген каталарды тек гана сыйып, кызыл сыйык талаасына аларды жазып коёт. Окуучу катаны өзү ондошу керек;

чет тилдери боюнча 2-11-класстарда окуучу тарабынан көтирилгөн жатын мугалим отуң оңдойт;

каталарды чиңүү жана ондоо мугалим тарабынан кыныл калемсан менен газа оңдолот;

Жат жазуу, баяндама же дил баяндарды текшергөн сөн, мугалим каталарды санаа, түрлору боюнча жатын көёт, жат жатууда кашаанын ичине орфографиялык жана пунктуациялык каталардын саны корсotулот. Дил баян жана баяндамада мындан тышкары, фактылык, логикалык, көптик жана грамматикалык каталар корсotулот;

Корсotулгон тартып боюнча каталар саналгандан кийин ишке баа коюлат.

2.5. Бардык контролдук иштер мугалим тарабынан бааланып, ал баалар класстык журналга түшүрүлөт.

Оз алдынча окуп үйрөнүү жазуу иштери дагы бааланат. Бул баалар журналга мугалимдин каросу менен түшүрүлөт.

Орус тили жана математика боюнча класстык иштер жана үй тапшырмалар III класстын I жарым жылдыгынан тарта бааланат; мугалимдин көз карашы боюнча көбүрөөк маанилүү деп саналган ишке коюлган баа журналга коюлат. III-XI класстарда бардык иштер текшерилет, бирок журналга бааларды мугалим ез каалоосуна жараша көёт.

II-V класстарда чет тилдер боюнча бардык иштер бааланат, журналга көбүрөөк маанилүү саналгандары учун гана баалар коюлат. VI-XI класстарда бардык иштер текшерилет, көбүрөөк маанилүүлөрү учун баалар журналга коюлат.

Калган предметтер боюнча бардык иштер мугалимдин каалоосу боюнча бааланып, журналга баалар коюлат.

Жазуу иштерин текшерүүдө мугалим окуучулардын билимдерин, билгичтикерин жана жөндөмдүүлүктөрүн баалоонун ылайык нормаларына таянат.

2.6. Жазуу иштерин текшерүүдөн кийин окуучуларга ката үстүндө иштөө учун же окшош каталарды кайталоонун алдын алган көнүгүүлөрдү аткаруу учун тапшырмалар берилет.

Ката үстүндө иштөө, эреже катары, тиешелүү жазуу иштери аткарылган дептерлерде эле жүргүзүлөт.

III. Окуучу дептерлеринин саны жана атальшы

Предмет	Дептерлердин саны		
	1-4-кл.	5-9-кл.	10-11-кл.
Орус тили	эки иш дептери, дил баяндар жана жат жазуулар учун бир дептер	эки иш дептери, текшерүү иштери учун бир дептер, чыгармачыл иштер учун бир	бир иш дептери, текшерүү иштери учун бир дептер

		дептер	
Адабият		бир дептер	бир иш дептери, чыгармачыл иштер үчүн бир дептер
Математика	эки иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер	эки иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер	
Алгебра		эки иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер	бир иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер
Геометрия		Бир иш дептери	Бир иш дептери
Чет тили	Бир дептер жана сөздүк	Бир дептер жана сөздүк	Бир дептер жана сөздүк
Физика, химия		Бир иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер, лабораториялык иштер үчүн бир дептер	Бир иш дептери, текшерүү иштер жана лабораториялык иштер үчүн бир дептер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТТКН, дene тарбия, информатика	Бир иш дептери	Бир иш дептери	Бир иш дептери

Окуучулардын дептерлерин жүргүзүү боюнча жоболор

Берилген жобо мектептеги бирдиктүү орфографиялык тартилти жөнгө салууну башкаруу жана сактоо максатында иштелип чыккан жана окуу жайда такай катышып окуган жана окутуунун жеке формасында окуган 1-11-класстын окуучулары арасында жайылтылат.

Дептерлерди жүргүзүүгө коюлгаң таланттар:

I. Жалпы жоболор

1. Дептерлердеги бардык жазуулар тыкан, түшүнүктүү кол жазма менен таризделет.
 2. Сырткы тарабынан четаянтар сакталат (4 чакмак калем менен сыйып белгиленет).
 3. Көнүгүүнүн номери белгиленет; иш кайсыл жерде аткарылып жаткандыгы көрсөтүлөт (класстык иш же үй тапшырма).
 4. Кызыл сыйык сакталат.
 5. 1-11-класстын окуучулары мектеп үлгүсүндөгү шариктүү калем сап менен жазышат. Көк түстөгү гана калем сап колдонулат.
 6. Мугалим дептерлерди кызыл калем сап менен текшерет.
 7. Каталарды текшерүү төмөнкүдөй ишке ашат: катта жазылган тамга, сөз, сөз айкашы же сүйлөм калем сап менен кыйышык сыйык түрүндө чийилет; туура эмес жазууну кашаага алышкоюу болбайт.
 8. 1-11-класстын окуучулары учун ар бир жаңы иштин тексти дептердин күн жана иштин аталышы жазылган бетинде кызыл сыйыктан башталат.
 9. Бир жазуу ишинин текстинин жыйынтыктоочу сабы менен кийинки иштин аталышы ортосунда орус тили боюнча дептерлерде эки сыйык, ал эми математика жана башка предметтер боюнча дептерлерде – 4 чакмак калтырылат (бир ишти экинчисинен белүү жана баа коюу учун).
 10. Окуучулардын дептерлери сөзсүз түрдө сыртталган болусу керек.
 11. Орус тили боюнча (сыык түрүндө) жана математика боюнча (чакмак) дептерлер 18 беттен калың болбошу керек.
 12. «Мүнөздүү белгилер» менен колдонууга тыюу салынат.
 13. 4-класстан тарта математика, физика, химия, география, биология, тарых боюнча дептерлерде дата араб тамгалары менен жазылат.
- Мисалы: 21.12.03 («ж» тамгасы жазылбайт).

Окуучулардын дептерлеринин саны жана дайындалышы

№	Окуу предмети	Класс	Дептерлердин саны			
			күндөлүк	текшерүү	практикалык (лабораториялык)	Чыгармачыл
1.	Орус тили	1	куш кат нускасы - жазууга	-	-	-

*ученика(цы) 2а класса
средней школы №87
Айтикова Айке*

*5-11-класстардагы английс тили боюнча иш дептерлер томонкүдөй таризделет:
English 5a form
Saidova Elena*

5-11-класстардагы английс тили боюнча сөздүк томонкүдөй үлгүде таризделет:

*Dictionary
English 5a form
Saidova Elena*

Англис тили боюнча контролдук жана текшерүү иштери боюнча дептерлердеги жазуунун үлгүсү:

*For tests
English 5a form
Saidova Elena*

Биринчи класстын окуучуларынын дептерлери мугалим тарабынан жазылат, ал эми 2-11-класстын окуучулары дептерлеринин сыртын өздөрү жазышат.

III. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздоо

1. 1-11-класстарда ар бир класстык (үй тапшырма) иштен кийин эки сап өткөрүү керек (үчүнчүсүнө жазабыз).

2. Кызыл сыйыкты тариздөө үчүн онго 1,5 см (1-2 манжа) өткөрүлөт. Кызыл сыйыкты тариздөө 1-класста текст тариздеп баштагандан тарта ишке ашырылып келет.

3. Иштин журушундө бир сап дагы калтырылбайт. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздөөдө жаңы барактын эң жогорку сабынан тарта, барактын эң акыркы сабына чейин жазуу керектигин эске алуу керек.

4. Он тарабынан саптын аягына чейин жазуу зарыл, ошол эле учурда 1-класстан тарта традициялык методикалык ык-амалдарды колдонуп, сөздөрдү нормативдик ташымалоого үйрөтүү керек.

5. Орус тили боюнча ишти жазуунун датасы иш сабынын борборунда аткарылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилиnde дата мугалим тарабынан жазылат же окуучулар сан түрүндө жана айдын башкы тамгасын жазышат.

			үйрөнүү мегили			
		1-4	2	1	-	1
		5-9	2	1	-	1
		10-11	1	1	-	-
2.	Адабият	5-7	1	-	-	-
		8-11	1	-	-	1
3.	Математика	1	куш кат пүсказы - жазууга үйрөнүү мегили	-	-	-
		1-4	2	1	-	-
		5-6	2	1	-	-
4.	Алгебра	7-11	2	1	-	-
5.	Геометрия	7-11	2	1	-	-
6.	Сүрөт	1-8	Альбом	-	-	-
7.	Химия	8-11	1	1	1	-
8.	Физика	7-11	1	1	1	-
9.	География	6-11	1	-	1	-
10.	Биология	6-11	1	1	1	-
11.	Англис тили	2-4	1	-	-	1-сөздүк
		5-11	1	1	-	1-сөздүк

II. Окуучулардың дептерлеринин сыртындагы жазууларды тариздоо

Дептердин кабыгындагы жазуу бир текстүү аткарылат: дептер эмне үчүн ариалгандыгы (орус тили, математика боюнча иштер үчүн), классы, мектептин номери жана аталышы, окуучунун фамилиясы жана аты көрсөтүлөт. Дептерлердеги жазуулар томонкүдөй үлгүдө аткарылат:

ТЕТРАДЬ
для творческих работ
по русскому языку

6. Сабактуулукка окутуу менилүүн бүтүшү менен жана 3-класстын соңуна чейин күн жана айдын толук аталышы жазылат.

Мисалы: *1 декабря*

7. 3-класстын II жарым жылдыгынан орус тили боюнча дәптерлерде күн жазуу түрүндө жазылат:

Мисалы: *Первое декабря*

8. Иштин аталышы кийинки иш сабынын борборуна жазылат (ортодо сап калтырылбайт) жана сүйлем сыйктуу таризделет:

Мисалы:

Классная работа.

Диктант.

Сочинение.

Изложение.

Работа над ошибками.

9. Үй тапшырмасын аткарууда калтырылган эки саптан кийин төмөнкүдөй жазылат:

Домашняя работа (дата жазылбайт)

10. Окуу китеби боюнча дәптерлерде аткарылып жаткан бардык көнүгүүлөрдүн номерлерин сөзүү түрдө корсөтүү керек.

Мисалы: *Упражнение 56*

11. Бардык астын сыйзууларды, шарттуу белгилерди, чиймелерди, таблицаларды учтуу учталган калем менен сыйгычтын жардамы менен аткаруу керек. Иштин кээ бир түрлөрүндө сыйгычты колдонбоого уруксат берилет, бирок калем менен иштөө тажрыйбасы калыптангандан коз каранды. Орфограммаларды белгилөөнү калем менен же жашыл түстөгү калем сап менен аткаруу керек.

12. Сөздөр тилкеге кичине тамгалар менен жазылат, үтүр коюлбайт.

13. Сөздөр сапка төмөнкүдөй жазылат: Биринчиши баш тамга, калгандары саптамга менен, үтүр коюлат. Сөз айкаштары кичине тамга менен жазылат. Жөндөмөлөрдүн аталышы чоң тамга менен белгиленет (И.п.).

14. Этиштерди жактоо рим цифрасы менен белгиленет (I).

15. Ат атоочтуу роду кичине тамга менен белгиленет (м.р.).

16. Катаны оңдоо төмөнкүдөй жүргүзүлөт; туура эмес жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышк сыйык, сөздүн болүгү, сүйлем ичке горизонталдык сыйык түрүндө чийилет; (туура эмес жазууну кашаага алыш коюуга болбайт).

17. Биринчи класста жазууга үйрөнүү үчүн жана экинчи класста эки сыйыкка сыйылган дәптер колдонулат. Үчүнчү класстан баштап 11-класка чейин окуучулар орус тили боюнча бир сыйыкка сыйылган дәптер колдонушат.

18. Тамгаларды туура кошуу тажрыйбасын калыптандыруу иштери баштапкы мектепте окуган 4 жыл бою жүргүзүлүшү керек.

19. Таза жазуу боюнча конүгүүлорду окуучулар иш дептерлеринде аткарышат. Тамгалардын үлгүлорун 1-класста мугалим жазып берет, 2-4-класстарда ар бир окуучунун жеке озгөчөлүгүн эске алыш таңдоо түрүндө жазылат. Мугалим окуучуларга ондооп-түзөөнү талап кылган тамга, муундарды жазып берет. Иштин 1-класстын экинчи жарым жылдыгында эки сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класстарда – 3-4 сап.

20. Мугалим окуучулар жазган тамгаларды текшерип жаткан учурда туура эмес жазылган тамганы ондошу жана аларды жазуунун үлгүсүн четаянта көрсөтүшү керек (туура эмес кошууларды чийет, ондойт жана берилген кошуулардын үлгүсүн четаянта жазып көрсөтөт жана жаңы жазууга кийинки сапка жазып берет). Ошондой эле мугалим туура эмес жазууларды класстык иштерде жана үй тапшырмаларда ондошу керек.

21. Орус тили боюнча дептерлерде сезсүз түрдө ката үстүндө иштөө жүргүзүлүп турушу керек.

IV. Математика, физика, химия, география боюнча жазуу иштерин тариздөө

1. Класстык иш жана үй тапшырма ортосунда 4 чакмак калтырылыши керек (5-чакмакка кийинки иш жазылып башталат).

2. Иштин түрлөрү ортосунда 2 чакмак калтырылат (3-чакмакка жазылат).

3. Туюнталардын, тендемелердин, барабардыктардын жана барабарсыздыктардын ж.б. катарлары ортосунда 3 чакмак онго жылып жазуу керек, төртүнчүгө жазылат.

4. Дептерде иштелип жаткан тапшырмалардын жана эсептердин номерлери саптын ортосуна жазылат.

5. 2-3-класстагы математика боюнча дептерлерде ишти аткаруу убактысы саптын ортосуна жазылат: күн араб цифрасы менен, ай жазуу түрүндө жазылат.

Мисалы: *1-декабрь*

Бир чакмак калтырып – иштин түрү жазылат.

Мисалы: *Класстык иши.*

6. 4-11-класстарда математика боюнча дептерлерде дата цифра түрүндө жазылат.

Мисалы: *23.12.03. («ж» тамгасы жазылбайт).*

7. «Тапшырма» сезү 2-4-класстарда жазылбайт. Тапшырманын номери 2-11-класстарда ортого жазылат.

Мисалы: *№15.*

8. 2-11-класстарда үй тапшырманы аткарууда дептерлерде мындай жазылат:

Үй тапшырма.

9. 2-11-класстардагы текшерүү иштери боюнча дептерлерде дата чөтинде жазылат жана ушул эле санта томонкүлор жазылат:

Текшерүү иш №3. 15.10.11.

I вариант

10. Каталар томонкү тартипте ондолот: ката жазылган шифра, сап же белги калем сап менен кыйышык сзызык түрүндө чийилет; ката жазууну кашаага алып коуюга болбайт.

11. Сызып коюуларды, шарттуу белгилерди, графиктерди, чиймелерди, таблицаларды калем менен тыкан аткаруу керек, зарылдыгына жараша сыйгыч менен циркуль колдонулат.

12. Физика, химия, география, биология боюнча практикалык жана текшерүү иштер үчүн дептерлерде иштин номери көрсөтүлөт.

Мисалы:

Текшерүү иш №1

Практикалык иш №1

V. Болок предметтер боюнча жазуу иштерин тариздеө

1. Бөлөк предметтер боюнча жазуу иштери окуучулар тарабынан дептерлерди жүргүзүүнүн жалпы жоболоруна ылайык жүргүзүлөт. Бирок, англис тили боюнча жазуу иштерин тариздөөнүн өз өзгөчөлүктөрү бар.

2. Англис тили боюнча дептерлердеги жазуулар 5-11-класстарда чакмакка жүргүзүлөт.

3. Сөздүк жалпы дептерге теманы көрсөтүү менен жүргүзүлөт.

4. Контролдук жана текшерүү иштери үчүн дептерлерде сөзсүз каталар үстүндө иштөө жүргүзүлөт.

Mistakus work

5. Текстти которуудагы ката чийилет, ал эми дептердин чөтине «с» деп белгilenет (сүйлөө катасы).

6. Орусча тексттеги ката төмөнкү тартипте ондолот: ката жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышык сзызык, сөздүн бөлүгү, сүйлөм горизонталдык сзызык түрүндө чийилет; чийилгендин ордуна туура тамга, сөз, сүйлөм жазылат; ката жазууну кашаага алып коуюга болбайт.

VI. Мугалимдин жазуу иштерин текшерүү тартиби

Окуучулардын класстык иштерди жана үй тапшырмаларды аткарған дептерлерди текшерилет:

- орус тили боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;

- 6-класстын II жарым жылдызынан баштап жана 7-класстарда – жумасына 2 жолу;
- 8-класстарда – жумасына 1 жолу;
- 9-11-класстарда – зарыл болгон учурларда.

- математика боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;

- 6-класстын II жарым жылдызынан баштап жана 7-9-класстарда – тандоо менен, бирок эки жумада бир жолудан кем эмес;
- 10-11-класстарда – зарыл болгон учурларда.

- физика боюнча – текшерүүнүн жалпы саны – эки жумада бир жолу.

Иш дептерлеринде аткарылган текшерүү иштери сөзсүз текшерилип туруга тийиши.

Окуудан бир аз артта калып жаткан, жеке окутуудагы окуучулардын дептерлери үзгүлтүксүз текшерилип турат.

Текшерүү иштерди мугалимдин текшерүүсү төмөнкү мөөнөттөрдө ишке ашат:

- 2-11-класстардагы текшерүү диктанттар текшерилип, окуучуларга кийинки сабакта кайтарылып берилет;
- 2-4-класстардагы жат жазуу жана дил баяндар текшерилип, окуучуларга эки күндөн кем эмес убакытта кайтарылат; 5-8-класстарда текшерүүтө бир жума; 9-11-класстарда – 10 күн берилет.
- 2-6-класстардагы математика боюнча текшерүү иштер текшерилип, окуучулардын баалары кийинки сабакта коюлат; 7-11-класстарда – бир жуманын ичинде текшерилет.

Физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштер кийинки сабакка текшерилет, бирок бир жумадан узак эмес болушу керек.

Жеке окутуудагы 2-11-класстын окуучуларынын жат жазуулары, баяндамалары жана дил баяндары, математика боюнча текшерүү иштери, физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштери текшерилип, баалары кийинки сабакта коюлат.

2-11-класстарда жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин катар үстүндө иштөө аткарылат (дата жазылбайт). Сабактын темасы ортого жазылат.

Ката үстүндө иштөө

2-11-класстарда жеке окутуудагы окуучулар менен жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин катар үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана аткарылат.

2-11-класстарда орус тили боюнча текшерүү иштерин текшерүүде каталар классификацияланып, четке чыгарылат: I - орфографиялык ката

V – пунктуациялык ката

2-4-класстарда математика жана орус тили боюнча дәйтерлердес каталар үстүндө иштөө зарыл. Окуучулардын иштерин текшерүүнүң жүрүшүндө туура эмес жоопту жана катаны чийип салуу сунушталат, бул жерди белгилеп коюп, окуучулардын өздөрүнө класста же үйдө туура жоопту же орфограмманы жатууга мүмкүндүк берүү керек.

Орус тили боюнча дәйтерлерди жана текшерүү иштерин текшерүүде:

- 5-8-класстарда орфографиялык ката кыйышык сзыык түрүндө чийилип, четине «I» (орфографиялык ката) белгиси коюлат;

- 9-11-класстарда мугалим туура эмес жазууну чийип коет.

Тыныш белгиден ката кетсе, мугалим туура эмес коюлган тыныш белгини чийип коет, коюлбаган болсо, белги коюлчу бош жер сзызып коюлат. Четине «V» (пунктуациялык ката) белгиси коюлат.

Дил баяндарды жана жат жазууларды текшерүүдө эки баа коюлат: мазмунуна жана грамматикасына. Мазмунуна коюлган биринчи баа – логикалык түзүлүшүн, стилин, чыныгы материалды, көркөмдүгүн ичине камтыйт. Экинчи баа сабаттуулук үчүн коюлат. Аны коюу учурунда орфографиялык, пунктуациялык жана грамматикалык каталар эске алынат. Мисалы: 5/4.

5-11-класстарда текшерүү иштен кийин каталар үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана жүргүзүлөт. Бул учурда дәйтерлерге: *Каталар үстүндө иштөө деп жазылат.*

Бардык предметтер боюнча иштерди текшерүүнүн максатына жараша мугалим каталарды ондоп, сзызып же чет аянтка чыгарып коюусуна болот.